

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы

Корпоративдик
ниеттүүлөр жөнүндө
арыз
2026-2028

Акционердин 2025-жылдын 30-декабрындагы чечими менен бекитилди

Корпоративдик ниеттүүлөр жөнүндө арыз

«Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы» ААКы

«Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы» ААКынын корпоративдик ниеттүүлөр жөнүндө арызы «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 21-беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык даярдалды.

Банк жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы» ААКы (мындан ары – Банк) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы №286 токтомунун негизинде түзүлгөн. Уставдык капиталды түзүү жана акцияларды чыгарууну каттоо жол-жоболору аяктагандан кийин Банк иш жүзүндө 2023-жылдын октябрында иштеп баштаган.

Банктын иши «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 9-октябрындагы №533 токтому менен бекиген «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы» ачык акционердик коомунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобо менен жөнгө салынат.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Банктын жалгыз акционери болуп саналат. 2025-жылдын 1-декабрына карата абал боюнча Банктын уставдык капиталынын өлчөмү 21,4 млрд сомду түзөт.

Банк институционалдык жана операциялык көз карандысыздыкка ээ жана өз ишин мыйзамдарда каралган ыйгарым укуктарынын чегинде жүзөгө ашырат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен түздөн-түз каралган учурларды кошпогондо, Банктын ишине мамлекеттик органдардын жана алардын кызмат адамдарынын кийлигишүүсүнө жол берилбейт.

Өзгөчө статусун эске алып, Банк ишин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясын албастан жүзөгө ашырат, мында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген экономикалык ченемдерди жана талаптарды сактаган жөнгө салынуучу финансы институту катары иштейт.

Киреше алуу Банктын ишинин негизги максаты болуп саналбайт, мында Банк финансылык жактан туруктуу болуп калууга, операциялык жана капиталдык чыгымдарды жабууну камсыздоого, ошондой эле уставдык милдеттерди аткарууга милдеттүү.

Банктын дивиденддик саясатынын негизги принциби болуп жалгыз Акционердин чечимдерине ылайык Банкты өнүктүрүүнү улантуу үчүн Акционер тарабынан 2026-жылы капиталдаштырууну күтүү менен, 2025-жылга дивиденддерди төлөөгө 100%дан ашпаган таза киреше багыттоо күтүлүүдө. Мындан ары да калыптануу жана өнүгүү үчүн Банк финансылык жаңы институт катары каражаттардын олуттуу көлөмүн талап кылат, ушуга байланыштуу мындан кийинки 2027-2028-жылдары таза кирешенин көпчүлүк бөлүгүн Банктын карамагында сактоо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таза кирешеден 25% дивиденд төлөөгө жиберүү пландалып жатат.

Банктагы бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлөт жана эл аралык таанылган беделдүү аудитордук уюм жүргүзгөн, Банктын көз карандысыз тышкы аудити тарабынан тастыкталат. Банк бардык туунду компаниялардын отчетторун консолидациялайт, консолидацияланган финансылык отчеттор дагы эл аралык таанылган беделдүү аудитордук уюм тарабынан тастыкталат.

Орто мөөнөттүү келечекте Банк финансылык активдерди эсептөө боюнча ФОЭС 9 методологиясын киргизүүнү жана финансы рыногундагы жагдайды эске алуу менен, кредиттер боюнча пайыздык чендерди эсептөө боюнча баа саясатын өзгөртүүнү пландап жатат.

Өздүк капиталдын жыйынды активдерге болгон катышы 45%-50% деңгээлинде сакталат.

Банк Акционерге отчеттун төмөнкүдөй түрлөрүн берет:

- Банктын ишинин жыйынтыгы боюнча жылдык отчет;
- Ар бир кварталдык жөнгө салуучу отчет жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан белгиленген ченемдердин талаптарын аткаруу боюнча отчет;
- Банктын бюджетинин аткарылышы боюнча отчет;
- Суроо-талап боюнча башка отчеттор.

Банктын максаттары жана милдеттери

Банк негизги максаты экономиканы диверсификациялоо жана анын туруктуу өнүгүүсүн өбөлгөлөө болуп саналган өнүгүүнүн адистештирилген финансылык институту болуп саналат.

Банктын негизги милдети болуп актоо мөөнөттөрү узак, капиталы көлөмдүү, тобокелдиги же мамлекет үчүн стратегиялык маанилүүлүгү жогору болгондуктан рыноктук гана шарттарда ишке ашырылышы мүмкүн болбогон долбоорлорду каржылоо саналат. Банк коммерциялык банктарга атаандаш болбойт, тескерисинче, экспортко багыт алган жана инновациялык долбоорлорду колдоо менен «узак мөөнөттүү» ресурстарга жеткиликтүүлүктү камсыздап, инфратүзүмдүк демилгелерди жана социалдык-экономикалык бийик натыйжа берген долбоорлорду каржылап, финансылык рынокту толуктап турат.

Банктын максаты менен милдеттери өлкөнүн экономикасын өстүрүүнүн, анын дараметин жогорулатуунун, ошондой эле экономикалык тышкы чайпалуулардын таасирин минималдаштыруунун жана башка терс кесепеттерге туруктуулукту чыңдоонун оң темпин кармап туруу үчүн өзгөчө мааниге жана актуалдуулукка ээ болуп барат.

Өзүнүн уставдык максаттарын аткаруу үчүн Банк төмөнкү негизги программалык документтердин алкагында мамлекеттик инвестициялык саясатты ишке ашырууга жигердүү катышууну пландайт:

- Кыргыз Республикасын 2030-жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасы;

- Кыргыз Республикасын 2030-жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин иш-чаралар планы;
- Кыргыз Республикасында 2029-жылга чейин жашыл экономиканы өнүктүрүү программасы.

Банктын ишинин артыкчылыктуу багыттары төмөнкүлөр:

2026-2028 жылдары Банк өз ишин экономиканын төмөнкү **алгылыктуу тармактарына** топтоп багыттайт:

- өнөр-жай жана кайра иштеп чыгуу өндүрүшү;
- тоо-кен казуу жана чийки затты кайра иштетүү;
- жашыл экономиканы каржылоо жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү;
- билим берүү, медицина жана туризм;
- шаарлардын жана аймактардын инфратүзүмүн өнүктүрүү;
- маалымат технологиялары жана электрондук коммерция (e-commerce);
- транспорт жана логистика.

Долбоорлорду тандоодо төмөнкү демилгелерге артыкчылык берилет:

- социалдык-экономикалык олуттуу натыйжага ээ;
- өндүрүштүк инфратүзүмдү түзүүнү, кеңейтүүнү же модернизациялоону караган;
- экспортко багытталган жана бийик кошумча наркты камсыз кылуучу;
- өлкөнүн энергетикалык дараметин жогорулатууга багытталган;
- импорттун ордун алмаштыруунун жогорку дараметине ээ болгон.

Банк тышкы жана ички зайымдык каражаттарды пайдалуу шарттарда жигердүү тартып келүүнү пландайт. 2026-жылы Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын өнөктөш-банктер аркылуу жеңилдетилген ставкалар боюнча чакан жана орто бизнестин жашыл долбоорлорун каржылоону караган «Кыргыз Республикасында микро-, чакан жана орто ишканалар үчүн туруктуу финансылык рынокту өнүктүрүү» долбоорун ишке ашыруу башталат.

Орто мөөнөттүү келечекте Банк экономиканы трансформациялоону, анын туруктуулугун жогорулатууну, экспорттук дараметти өнүктүрүүнү жана аймакты өстүрүүнү күчөтүүнү камсыздоо менен, өнүктүрүүнүн мамлекеттик артыкчылыктарынын негизги финансылык өткөргүчүнүн функциясын аткарууну улантат.

Банк мамлекеттик программаларды, эл аралык финансы институттарынын ресурстарын жана реалдуу сектордун керектөөлөрүн бириктирүү менен, туруктуу финансылуу тутумунун өзөгү болот.

Азыркы учурда Банк долбоорлорду өз каражаттарынын эсебинен түздөн-түз каржылоону жүзөгө ашырып, финансы секторуна (өнөктөш-банктарга) ишкерликти колдоо үчүн орто жана узак мөөнөттүү ресурстарды берүү менен алектенип өнүгүү институтунун инструментарийин түзүп жатат. Аларга жарыш жашыл экономиканы каржылоо механизмдерин ишке ашыруу, мамлекеттик программаларды иштеп чыгууга катышуу, туунду компанияларды өнүктүрүү, ошондой эле эл аралык финансы

институттары менен кызматташуу аркылуу узак мөөнөттүү кымбат эмес ресурстарды тартуу боюнча да иштер жүрүп жатат.

Кредиттик жана инвестициялык портфелди түзүү, тармактар, мөөнөттөр, инструменттер жана региондор боюнча диверсификацияны камсыздоо аркылуу Банктын тобокел-аппетитин эске алуу менен жүзөгө ашырылат. Банк стресс-тестирлөө методун, кредиттик жана рыноктук тобокелдиктерге баа берүүнү, ошондой эле тышкы ресурстарды тартууда валюталык тобокелдиктерди хеджирлөө механизмдерин колдонот. Бул болсо мүмкүн болуучу тышкы жана микрофинансылык термелүүлөрдүн шарттарында портфелдин туруктуулугун жогорулатат.

Банктын туунду компаниялары – «Альфа Телеком» ЖАКы жана «Мамлекеттик лизинг компаниясы» ААКы улуттук өнүктүрүүнүн максаттарына жетүүгө катышуучу стратегиялык активдер катары каралат. Алар үчүн активдердин өсүүсүн, өнүмдүн линейкасын кеңейтүүнү, санарип сервистерин киргизүүнү, операциялык натыйжалуулукту жогорулатууну жанарыноктук позицияларды чыңдоону камтыган натыйжалуулуктун орто мөөнөттүү көрсөткүчтөрү иштелип чыккан. Банк корпоративдик контролду жана стратегиялык жетектөөнү мамлекеттик активдерди башкаруунун мыкты практикаларына ылайык камсыз кылат.

Аймактарда ишкердик жигердүүлүктү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү үчүн программаларды Банк аймактык өнүктүрүү фонддору менен биргеликте ишке ашырууну, анын ичинде Ишкердикти өнүктүрүү фонду аркылуу каржылоону улантат.

2028-жылы Банк өлкөнү өнүктүрүүнүн жетектөөчү апекстик институтунун позициясын ээлөөгө, ошондой эле Кыргыз Республикасы үчүн стратегиялык мааниге ээ улуттук ири долбоорлорду каржылоо боюнча натыйжалуу финансы институту болууга ниеттенет.

2026–2028-жылдарга өнүгүүнүн стратегиялык багыттары

Банк максаттар менен милдеттерди ишке ашыруу үчүн стратегиялык төмөнкү 3 багыт боюнча ырааттуу иш жүргүзөт:

- I Экономиканы өнүктүрүүгө жана диверсификациялоого көмөк көрсөтүү
- II Институционалдык өнүктүрүү
- III Банктын ички дараметин өнүктүрүү

I. Экономиканы өнүктүрүүгө жана диверсификациялоого көмөк көрсөтүү

Экономиканы өнүктүрүүгө жана диверсификациялоого көмөк көрсөтүү боюнча милдетти ишке ашыруу үчүн Банк 2026-2028-жылдары төмөнкүдөй иш-чараларды жүзөгө ашырат:

- Экономиканын артыкчылыктuu секторлорунда инвестициялык долбоорлорду каржылоо.
- Финансы секторуна орто жана узак мөөнөттүү ресурстарды берүү аркылуу апекстик өнүгүү институттарын түзүү.
- Узак мөөнөттүү финансы ресурстарын тартуу жана алдыңкы практикаларды ишке киргизүү үчүн эл аралык өнүктүрүү фонддору, өнүктүрүү банктары жана экспорттук кредиттик агенттиктер менен өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү.

- Долбоорлорду жана биргелешкен программаларды аймактык өнүктүрүү фонддору менен түздөн-түз каржылоо аркылуу аймактарда ишкер жана инвестициялык жигердүүлүктүн өсүүсүнө көмөк көрсөтүү.
- Кошумча нарктын чынжырын түзүүчү жана тармактык кластерлерди түзүүгө көмөк көрсөтүүчү негизги аймактык долбоорлорду каржылоо.
- Туризм, медицина, билим берүү чөйрөлөрүндө каржылоонун, ошондой эле өлкөнүн бийик тоолуу аймактарын колдоонун адистештирилген программаларын иштеп чыгуу.
- Энергиянын кайра жаралуучу булактары, анын ичинде электр энергиясын генерациялоо жана өткөрүү объектилерин куруу жаатындагы долбоорлорду каржылоо.
- Шаар чөйрөсүнүн мобилдүүлүгүн жана сапатын жогорулатууга багытталган транспорт жана шаардык инфратүзүм жаатындагы долбоорлорду колдоо.
- Экспорттук-импорттук операцияларды соодалык каржылоо инструменттерин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, анын ичинде экспортчулар үчүн факторинг, компаниялардын жүгүртүү капиталын жана жеңилдетилген каржылоого жеткиликтүүлүктү жакшыртуу.
- Экономиканын артыкчылыктуу тармактарынын долбоорлоруна инвестиция салуу, юридикалык жактардын капиталына финансылык туруктуулук, зыянсыздык принциптеринде катышуу жана тобокелдиктерди натыйжалуу башкаруу механизмдерин өркүндөтүү.
- Өтө маанилүү өнүмдү импорттоо үчүн жүгүртүү капиталын каржылоо бөлүгүндө ири бизнести колдоо.
- «Кыргыз Республикасында микро-, чакан жана орто ишканалар үчүн туруктуу финансылык рынокту өнүктүрүү» программасынын алкагында жашыл долбоорлорду өнөктөш-банктер аркылуу каржылоо.
- Туунду компанияларды – «Альфа Телеком» ЖАКын жана «Мамлекеттик лизинг компаниясы» ЖАКын пландуу өнүктүрүү.
- Инвестицияларды ата мекендик ишканаларга, анын ичинде долбоорлорду даярдоого жана инвестициялык консалтинг берүүгө өбөлгөлөө.
- Улуттук фонд рыногун өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү үчүн фонддук рынокто корпоративдик максаттуу облигацияларды сатып алуу.

Мындай иш-чараларды ишке ашыруу Банктын өнүм линейкасын кеңейтүү, каржылоонун узак мөөнөттүү инструменттерин киргизүү, долбоордук мамилени өнүктүрүү, тармактык экспертизаны тереңдетүү жана долбоорлорду баалоонун эл аралык практикаларын (анын ичинде ESG-стандарттарды, экономикалык жана социалдык талдоону, пайданы жана сарптоолорду талдоону) интеграциялоо менен коштолот. Мониторингдин жогорку стандарттарын, ар бир долбоор боюнча ачыктыкты жана отчеттуулукту камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурулат.

II. Институционалдык өнүгүү

Институционалдык өнүгүүнүн алкагында Банк Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүүнүн негизги институту жана финансы рыногунун катышуучуларынын бири катары өз ролун күчөтөт. Банктын дараметин, функциясын жана иш багыттарын кеңейтүүгө, аны улуттук жана эл аралык деңгээлдерде таанууга багытталган чаралардын комплекси ишке ашырылат.

1) Жашыл экономиканы каржылоо жана туруктуу өнүгүү механизмин өнүктүрүү

Банк эл аралык практиканы изилдөө жана профилдик консультанттарды тартуу аркылуу жашыл экономиканы каржылоонун экотутумун түзүүнү жана институционалдык тажрыйбаны өстүрүүнү улантат. Өзгөчө көңүл төмөнкүлөргө бурулат:

- жашыл экономиканы каржылоо механизмин өркүндөтүү;
- Бүткүл дүйнөлүк банктын «Кыргыз Республикасында микро-, чакан жана орто ишканалар үчүн туруктуу финансылык рынокту өнүктүрүү» долбоорун ишке ашыруу;
- Жашыл экономиканы каржылоо Фондунун ишине көмөк көрсөтүү.
- Туруктуу өнүгүүнүн глобалдык трендине, ошондой эле репутациялык милдеттенмелерге ылайык Банк экологиялык жана социалдык тобокелдиктерди, анын ичинде ESG-принциптерди башкаруу боюнча эл аралык стандарттарды ишке ашырат.

Финансылык жашыл шаймандарды натыйжалуу пайдалануу үчүн шарттарды түзүү максатында мамлекеттик, жеке жана эл аралык уюмдар менен кызматташуу күчөтүлөт.

2) Кызматташуу жана өз ара аракеттенүү

Банк Бүткүл дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Азия инфратүзүмдүк инвестициялар банкы, Кытай ЭксимБанкы (КЭР ЭксимБанкы), Европа инвестициялык банкы, БУУӨП, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы сыяктуу уюмдар, ошондой эле Азия жана Европа өлкөлөрүнүн башка өнүктүрүү институттары менен өнөктөштүк жөнүндө өз ара түшүнүүлөр жана макулдашуулар тууралуу меморандумдарды түзүү аркылуу эл аралык финансы институттары (мындан ары – ЭФИ) менен кызматташууну жигердүү чыңдоону улантат.

2026-жылдын башынан тарта Банк Эл аралык Өнүктүрүү ассоциациясы (Бүткүл дүйнөлүк банктын тобу) берген жеңилдетилген каржылоонун 60, 0 млн. АКШ доллары суммасына «Кыргыз Республикасында микро-, чакан жана орто ишканалар үчүн туруктуу финансылык рынокту өнүктүрүү» долбоорун ишке ашырууга киришет.

Долбоорду ишке ашыруунун алкагында Банк Азия инфратүзүмдүк инвестициялар банкынын 50,0 млн. АКШ доллары өлчөмүндөгү кошумча инвестициясын өздөштүрүүнү баштайт, бул боюнча мурда өлкөнүн экономикасына инвестицияларды тартуу боюнча иш-аракеттер жүргүзүлгөн. Долбоордун жалпы көлөмү 110,0 млн. АКШ долларын түзөт.

Көрсөтүлгөн мөөнөттө Банк келишимдерди иш жүзүндө ишке ашыруу боюнча иш-аракеттерди, анын Европа инвестициялык банкынын (50,0 млн евро), ЭКУ соода жана өнүктүрүү банкынын (10,0 млн евро), ошондой эле Европанын, Кытайдын жана КМШ өлкөлөрүнүн жигердүү консультациялар жүргүзүлүп жаткан финансы институттарынын ресурстарын өздөштүрүү бөлүгүндө улантат.

Банктын институционалдык дараметин чыңдоого, инфратүзүмдүк жана климаттык долбоорлорго, ошондой эле ЭФИнин колдоосу менен ишке ашырылуучу өлкөнүн жана аймактык масштабдагы программаларга аны катыштырууга даярдоого багытталган техникалык жардамдар менен гранттарды тартуу маселелери боюнча өнөктөштөр менен өз ара иштешүүнү Банк жогорудагыларга жарыш уланта берет.

2027-2028-жылдары Банк финансы ресурстарын тартуу, биргелешкен демилгелерге катышуу жана аймактык жана стратегиялык мааниге ээ долбоорлорду ишке ашыруу максатында Шанхай кызматташуу уюмунун Банктар аралык бирикмеси (ШКУ БАБ) менен өз ара иштешүүнү кеңейтүүнү пландап жатат.

Эл аралык өнүктүрүү институттары менен кызматташуу узак мөөнөттүү каржылоого жетүүнү кеңейтүүгө, чек аралар аралык инфратүзүмдүк, энергетикалык, транспорттук жана инновациялык долбоорлорго катышууну жигердештирүүгө мүмкүндүк берет.

Банк тажрыйба алмашууларга, эксперттик иш чараларга жана демилгелерге катышууга ниеттенет, ошондой эле биргелешкен долбоордук сунуштарды даярдоо жана эл аралык мыкты тажрыйбаларга шайкеш келген шарттарда каржылоолорду тартуу мүмкүнчүлүгүн карайт.

3) Өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын колдоонун алкагында Банк өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу боюнча, негизинен төмөнкүлөр боюнча аракеттерди көрүүнү уланта берет:

- Кыргыз Республикасынын кредиттик рейтингин жакшыртууга мамлекеттик органдарга көмөк көрсөтүү;
- Кыргызстандын фонддук биржасы менен фонддук рынокту өнүктүрүү боюнча стратегияны жана кызматташууну иштеп чыгууга көмөк көрсөтүү;
- баалуу кагаздар рыногуна ишенимди жогорулатуу үчүн инвестицияларды улуттук долбоорлордун баалуу кагаздарына популярдаштыруу;
- чарбакер субъектилер үчүн финансылык, инвестициялык жана аналитикалык консалтинг кызматтарын көрсөтүү.

4) Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө Мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыгуу

2026-жылы Банк Бүткүл дүйнөлүк банк жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен биргеликте «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жаңы редакциясын иштеп чыгуу жана илгерилетүүнүн үстүндө иштөөнү улантат. Жаңы редакция мамлекеттик ишканаларды корпоративдик башкаруу жаатында Экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюмунун (ЭКӨУ) жетектөөчү принциптерин, Натыйжалуу көзөмөлдүн Базелдик принциптерин, Бүткүл дүйнөлүк банктын жана башка эл аралык финансы институттарынын стандарттарын эске алат. Мыйзамдын жаңы редакциясынын кабыл алынышы Банкты стратегиялык өнүктүрүү жана өлкөнүн экономикасында анын ролун кеңейтүү үчүн туруктуу укуктук негизди түзөт, ошондой эле Банктын институционалдык көз карандысыздыгын, процесстердин ачык-айкындуулугун, корпоративдик башкаруунун заманбап моделин жана жөнгө салуу менен көзөмөлдүн натыйжалуу механизмдерин камсыз кылат.

5) Облигацияларды (IBO) жана акцияларды (IPO) орто мөөнөттүү келечекте жайгаштыруу ыктымалдыгы үчүн шарттарды түзүү

Институционалдык өнүктүрүүнүн алкагында Банк капиталдын орто мөөнөттүү келечекте (IBO жана IPO) ачык рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү үчүн зарыл болгон

укуктук, уюштуруучулук жана финансылык шарттарды түзүүгө этап-этабы менен даярдоону жүзөгө ашырат. Даярдануу иштери корпоративдик башкарууну чыңдоону, малыматты ачуунун ачык-айкындыгын жана стандарттарын жогорулатууну, активдердин ички контролунун жана сапатынын тутумун жакшыртууну камтыйт.

ИВО менен ПРОну жүргүзүү жөнүндө чечим макроэкономикалык шарттарды, фонддук рыноктун абалын, корпоративдик башкаруунун жетилген деңгээлин жана ачык компания катары иштөөгө Банктын даярдыгын эске алуу менен, Акционер тарабынан кабыл алынат. Бул процесс атаандаштык шартында Банкка узак мөөнөттүү капиталды келечекте тартып келүү жана өлкөнүн финансы тутумунда өзүнүн ролун чыңдоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.

III. Банктын ички дараметин өстүрүү

2026-2028-жылдары Банктын ишин андан ары да өнүктүрүү, стратегиялык пландоо ролун күчөтүү, ички аудиттин натыйжалуулугун жана көз карандысыздыгын жогорулатуу, тобокел-менеджменттин интеграцияланган тутумун киргизүү, ошондой эле корпоративдик процесстерге ESG-принциптерди ырааттуу киргизүү пландалууда. Банк мамлекеттик ишканалар үчүн ЭКӨУнун сунуштамаларына шайкеш келген корпоративдик башкаруунун стандарттарын карманат.

Банктын кадр саясатын өркүндөтүү, анын ичинде кызматчылардын квалификациясын жогорулатуу жана эмгек акы төлөөнүн атаандаштыкка жөндөмдүү тутумун түзүү, долбоорлорду талдоо жаатындагы компетенцияларды, тобокел-менеджментти, жашыл экономиканы, санарип технологияларын жана финансылык анализдерди каржылоону өнүктүрүү ички өнүктүрүүнүн маанилүү элементи болуп калат. Банк кесипкөйлүккө, жоопкерчиликке, натыйжалуулукка жана этиканын жогорку стандарттарына багытталган корпоративдик маданиятты түзүүнү улантат.

Банк ачык-айкындуулуктун жана отчеттуулуктун деңгээлин, анын ичинде кредиттик жана инвестициялык операциялар жөнүндө маалыматтарды ачууну, жылдык жана кварталдык отчетторду жарыялоону, финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын сактоону жана көз карандысыз тышкы аудитти жүргүзүүнү ырааты менен жогорулатат. Кызыкчылыктар кагылышын болтурбоого, коррупцияга каршы туруктуулукту камсыздоого жана этикалык жогорку стандарттарды сактоого өзгөчө көңүл бурулат.

IV. Банктын ишинен 2028-жылга карата күтүлүүчү социалдык-экономикалык жана интеграциялык натыйжа

Банктын ишинин натыйжалары боюнча 2026-2028-жылдары жыйынды активдердин 27.4 млрд. сомго чейин, ал эми кредиттик жана инвестициялык портфелдин 24,8 млрд. сомго чейин өсүүсү күтүлүүдө. Банктан каржылоо алган юридикалык жактардын ишинен экономикалык натыйжа төмөнкүнү түзөрүн алдын ала болжолдор көрсөтүп турат:

- Жыйынды түшкөн каражат — 36,5 млрд сомдон ашык;
- Түзүлгөн жумушчу орундар (кыйыр жана сезондук кошо) — 3944 адамдан ашык;
- Кыргыз Республикасынын бюджетине жыйынды салыктык жана социалдык чегерүүлөр — 2,7 млрд сомдон ашык.

2026-2028-жылдары Банктын иши өлкөнүн экономикасынын туруктуулугун жогорулатууга, эл аралык экономикалык чынжырларга Кыргыз Республикасынын катышуусун кеңейтүүгө, аймактык инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана ата мекендик ишканалардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн чындоого көмөк көрсөтөт. Банк өнүктүрүүнүн улуттук максаттарына жетүүгө, анын ичинде чийки заттык эмес экспорттун үлүшүн чоңойтууга, жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана социалдык өнүгүүнүн максаттуу индикаторлоруна жетүүгө салым кошот.

Ошентип, Банктын иши иш менен камсыздоонун өсүшүндө, салыктык жана социалдык чегерүүлөрдү көбөйтүүдө, экономикалык ишти активдештирүүдө, аймактарды өнүктүрүүдө жана экономиканын узак мөөнөттүү туруктуулугун чындоо менен, тышкы шоктордон экономиканын көз карандуулугун төмөндөтүү үчүн өбөлгөлөрдү түзүүдө чагылдырылуучу мультипликативдик натыйжаны камсыз кылуу менен ачык көрүнгөн социалдык-экономикалык мүнөзгө ээ.